

2019-жылдын биринчи чейректеги өндүрүштүк жыйынтыктары

Centerra Gold Inc. («Центерра») жана «Кумтөр Голд Компани» («Кумтөр») 2019-жылдын биринчи чейректки өндүрүшүн жыйынтыктаты. КГК үч айда 150 309 унция¹ же 4 675,10 кг алтын өндүрүлүп, 1,51 миллиард сомдон ашуун салыктар жана милдеттүү төлөмдөрдү которулган.

Алтын өндүрүү жана сатып өткөрүү

2019-ж. биринчи чейрегинде Кумтөрдө 2018-ж. ошол эле мезгилиндеги 100 220 унцияга салыштырмалуу 150 308 унция алтын өндүрүлдү. Өндүрүштүн өсүшү кайра иштетүүгө бай руда алынганына, жана мында 2018-жылы №18 участкактон топтолгон рудадан металлды ылгап алуунун пайызы жогорулашына байланыштуу. Ал эми 2018-ж. биринчи чейрегинде №17 участкактон жардыраак руда иштетилип, ылгап алуу пайызы да төмөнүрөөк болгон. 2019-ж. биринчи чейрегинде фабрикага курамы 3,73 г/т алтын руда берилип, ылгап алуу 82,0% жетти. Ал эми 2018-ж. ошол эле мезгилинде бул көрсөткүчтөр 2,58 г/т жана 72,2% түзгөн.

Алтынды сатып өткөрүү көлөмү 2019-ж. биринчи чейрегинде 150 267 унция же 4 673,83 кг түзүп, сатып өткөрүүдөгү жалпы киреше 195,0 АКШ долларын² түздү.

“Кумтөр” кенинде өндүрүлгөн Доре куймаларын КГК, “Кыргызалтын” ААКы жана КР Өкмөтү ортосунда түзүлгөн алтын жана күмүштү сатып өткөрүү жөнүндө макулдашууда каралгандай, Кара-Балта ш. аффинаждык ишканада кайра иштетүү үчүн “Кыргызалтын” сатып алат. Аффинажалган алтын менен күмүштү КР аймагында жана анын сыртында сатып өткөрүү укугуна жалгыз “Кыргызалтын” ААК гана ээ.

Операциялык жумшоолор жана толптомо көрсөткүчтөр

Кыртыш ачуу иштерин капиталдаштырууну кошо алганда, операциялык жумшоолор (сатып өткөрүүнүн негизинде) 2019-ж. биринчи чейрегинде 2,8 млн долларга кыскарып, 68,5 млн долларды түздү, 2018-ж. ушундай көрсөткүч 71,3 млн долларды түзгөн. Кыртыш ачуу иштерин капиталдаштырууну кошо алганда, бирок запастар деңгээли өзгөргөнгө чейинки негизги операциялык жумшоолордун (тоо-кен иштери, фабрикалык кайра иштетүү жана кенди багуу) динамикасы төмөнкүдөй.

Кыртыш ачуу иштерин капиталдаштырууну кошо алганда, **тоо-кен иштерине жумшоолор** 2019-ж. биринчи чейрегинде жалпыс 51,3 млн долларды түзүп, 2018-ж. ошол эле көрсөткүчтөн 0,4 млн долларга көп болду.

Фабрикалык жумшоолор 2019-ж. биринчи чейрегинде 17,2 млн долларды түздү, ошол эле көрсөткүч 2018-ж. биринчи чейрегинде 15,5 млн долларды түзгөн. Өсүшкө 2018-ж. биричин чейрегинде башталган көмүрдүн майдасын кайра иштетүүгө кошумча жумшоолор (0,9 млн доллар), катуу руданы майдалоочу шарларга жумшоолордун өсүшү (0,6 млн доллар), алтын ылгоону оптималдаштыруудан улам электр энергиясын сарптоонун өсүшү, ага кошумча электр энергияга баанын жогорулашы, реагенттерге жумшоолордун көбөйүшү (0,3 млн доллар) себеп.

Кен ишкананы багууга жумшоолор 2019-ж. биринчи чейрегинде жалпысынан 11,8 млн долларды түздү, 2018-ж. ал 12,9 млн долларды түзгөн. Бул кыскаруу биринчи кезекте өнөктөштөрдүн саны жана алардын кызматынтарынын көлөмү жана аларга акы төлөө кыскарышынан улам, кызматкерлердин эмгек акысына жумшоолор азайып, лагерди материалдык-техникалык камсыздоого жумшоолор кошо кыскарышы (0,4 млн доллар) менен байланышкан.

Башка нарктык көрсөткүчтөрдүн динамикасы:

Продукцияны сатып өткөрүүгө байланышкан жешилүү, кунарсыздануу жана амортизацияга жумшоолор өсүп, 2019-ж. биринчи чейрегинде 41,0 млн доллар болду, 2018-ж. болсо 35,6 млн

долларды түзгөн. Негизинен бул №19 участкадан бай руданын түшүшүнө байланыштуу сатып өткөрүү көлөмү өсүп, кыртыш ачуу иштерин капиталдаштыруунун амортизациясынын көбөйүшүнүн натыйжасы. Аралык өндүрүмдүн негизинде негизги фондуларды колдоого жалпы жумшоолор⁴ сатып өткөрүлгөн продукциянын унциясына кайра эсептегенде (дүң киреше салыкты кошпогондо) 2019-ж. биринчи чейрегинде 553 долларды түздү, 2018-ж. болсо 758 долларды түзгөн. Төмөндөө өндүрүмдү сатып өткөрүү көлөмүнү көбөйүшүнө жана №19 участкаго рудалык бөлүккө чыккандан улам кыртыш ачуу иштери токтоп, ага жумшоолордун азайышына байланышкан. Дүң киреше салыкты кошкондо аралык өндүрүмдүн негизинде негизги фондуларды колдоого жалпы жумшоолор⁴ сатып өткөрүлгөн продукциянын унциясына кайра эсептегенде 2019-ж. биринчи чейрегинде 735 доллар болду, 2018-ж. 942 долларды түзгөн. Төмөндөө негизги фондуларды колдоого жалпы жумшоолордун⁴ кыскарышына байланышкан, ал 2019-ж. биринчи чейрегинде өндүрүмдү сатып өткөрүүдөн түшкөн көбүрөөк каражаттан дүң кирешеге салыктын көбөйүшү менен жартылай теңдештирилген.

Негизги өндүрүштүк натыйжалар⁵

<i>Башкасы берилбесе, млн USD³ менен</i>	I чейрек, 31-мартка карата		
	2019	2018	% өзгөрүү
Финансыдагы негизгилер:			
Алтынды «Кыргызалтынга» сатуудан түшкөн жалпы каражат (млн USD) ²	195,0	153,0	27%
Сатып өткөрүлгөн продукциянын өздүк наркы (накталай акча)	51,2	42,6	20%
Сатып өткөрүлгөн продукциянын өздүк наркы (нак эмес)	41,0	35,6	15%
Сатып өткөрүлгөн продукциянын өздүк наркы (жалпы)	92,2	78,2	18%
Сатып өткөрүлгөн продукциянын ⁴ өздүк наркы (млн USD)	613	669	(8%)
Өндүрүштүк акчалай агым	120,0	43,1	178%
Жүгүртүү капиталдагы өзгөрүүлөргө чейинки өндүрүштүк акчалай агым ⁴	109,9	84,6	30%
Өндүрүштөгү негизгилер:			
Тоо-кен иштеринин көлөмү (миң тонна)	49 194	47 314	4%
Казылып алынган руданын көлөмү (миң тонна)	1 877	1 405	34%
Рудадагы алтындын орточо курамы (г/т)	2,14	2,02	6%
Кайра иштетилген руданын көлөмү (миң тонна)	1 575	1 668	(6%)
Фабрикага берилүүчү рудадагы алтындын орточо курамы (г/т)	3,73	2,58	44%
Алтынды ылгап алуу коэффициенти (% менен)	82,0%	72,2%	14%
Тоо-кен иштерине жумшоолор (тоннасына USD)	1,04	1,08	(4%)
Кайра иштетүүгө жумшоолор (тоннасына USD)	10,93	9,26	18%
Өндүрүлгөн алтын (унция менен)	150 308	100 220	50%
Өндүрүлгөн алтын (кг менен)	4 675,10	3 117,19	50%
Сатып өткөрүлгөн алтын (унция менен)	150 267	116 919	29%
Сатып өткөрүлгөн алтын (кг менен)	4 673,83	3 636,59	29%
Сатып өткөрүүнүн орточо баасы ⁴ (унциясына USD)	\$ 1 297	\$ 1,309	(1%)

Капиталдык жумшоолор (негизги фондуларды колдоого) ⁴ (млн USD)	8,9	11,3	(21%)
Капиталдык жумшоолор (өнүктүрүүгө) ⁴ (млн USD)	2,0	3,4	(41%)
Капиталдык жумшоолор (кыргыз ачуу иштерине) ⁴ (млн USD)	17,4	28,7	(39%)
Капиталдык жумшоолор (кыргыз ачуу иштерине) ⁴	5,5	9,7	(43%)
Капиталдык жумшоолор (жалпы)	33,8	53,2	(36%)
Операциялык жумшоолор (сатып өткөрүүнүн негизинде) ⁴	51,2	42,6	20%
Операциялык жумшоолор (сатып өткөрүүнүн негизинде) ⁴	\$ 375	\$ 413	(9%)
Сатып өткөрүүнүн негизиндеги операциялык жумшоолор (унциясына USD) ⁴	\$ 340	\$ 365	(7%)
Өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор ⁴ (унциясына USD)	\$ 553	\$ 758	(27%)
Өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор салыктарды кошкондо ⁴ (унциясына USD)	\$ 735	\$ 942	(22%)

1 - Маалымат үчүн: тройлык унция = 31,10348 грамм.

2 - Башкасы көрсөтүлбөсө, бардык акчалай суммалар АКШ долларында келтирилген.

3 - Тегерекөөлөрдөн улам айрым цифралар дал келбеши мүмкүн

4 - «Бухгалтердик эсептин жалпы кабыл алынган көрсөткүчтөрүнө кирбейт жана Центерранын 2019-1-майдагы пресс-релизинде “Non-GAAP Measures” бөлүмүндө баядалат

5 - Финансылык көрсөткүчтөр «Центерранын» 2019-жылдын 1-майдагы пресс-релизине негизделген

Кыргыз Республикасынын казынасына төлөмдөр жана башка милдеттүү которуулар 2019-жылдын алгачкы үч айында Кыргыз Республикасынын бюджетине салыктар, Социалдык фондуна которуулар жана милдеттүү төлөмдөр 1,51 миллиард сомдон ашты.

31-март, 2019-жылга карата

Төлөмдүн түрү (АКШ доллары менен)	Биринчи чейрек
Дуң кирешеге салык	10 947 177
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салым	2 043 231
Экологиялык төлөм	310 000
Бардыгы	13 300 408
31.03.2019-ж. карата АКШ долларынын КР сомуна карата расмий курсу	69,8496
Төлөмдөрдүн эквиваленти сом менен	929 028 179

Эскертүү: 2009-жылдын 24-апрелиндеги “Кумтөр” долбоору боюнча жаңы шарттар жөнүндө макулдашууга ылайык, дуң киреше салыгын жана Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салымды эсептөө үчүн негиз катары көрсөтүлгөн мезгилдеги продукцияны сатуудан түшкөн иш жүзүндөгү акча каражаты саналат.

Төлөмдүн түрү (сом менен)	Биринчи чейрек
Кызматкерлердин кирешесине салык	101 803 525
КРдын Социалдык фондуна төлөмдөр	461 734 642
Бажы төлөмдөрү	4 353 000
Резидент эместердин кирешесине салык	4 368 386
Башка салыктар жана милдеттүү которуулар	9 761 878
Бардыгы	582 021 431

2019-жылга прогноз

«Кумтөр» кенинде алтын өндүрүүнүн көлөмү 535-565 миң унция түзүүгө тийиш, мында алтын өндүрүүнүн жалпы жылдык көлөмүнүн 28% 2019-жылдын төртүнчү чейрегинде өндүрүлмөкчү.

«Кумтөр» кен ишканасы Кыргыз Республикасында жайгашып, Борбор Азиядагы батыш компания башкарган эң ири алтын кен. 1997-жылдын май айында өнөр-жайлык өндүрүш башталгандан тартып 2019-жылдын 31-мартына чейин Кумтөрдө жалпысынан **12,2 млн унция алтын** өндүрүлгөн.

«Кумтөр Голд Компани» бүтүндөй өндүрүштүк цикл үчүн жооптуу «Кумтөр» долбоорунун оператору.

«Центерра Голд» Түндүк Америкада, Азияда жана дүйнөнүн башка рынокторунда алтын кендерин алуу, чалгындоо, кайра иштетүү жана эксплуатациялоо менен алектенген алтын өндүрүүчү Борбор Азиядагы эң ири батыш алтын өндүрүүчү канадалык компания. «Центерранын» эки негизги активи - Кыргыз Республикасында «Кумтөр» алтын кени жана Канаданын Британ Колумбия провинциясындагы «Маунт Миллиган» алтын жана жез кени бар жана Түркияда «Оксут Голд» кенинде кен ишкана курууда. «Центерра Голд» «Центерра» акциялары Торонто фондулук биржасында (TSX) CG символунда жүгүртүлөт. Компания Торонто шаары, Онтарио штаты, Канадада жайгашкан.

Кыргыз Республикасы «Кыргызалтын» ААКы аркылуу «Центерра» акцияларынын эң ири үлүшүнүн - **77 401 766 акциясынын** кармоочусу. 2019-жыл, 13-майга карата Кыргызстан акциялар үлүшүнүн наркы **430 млн доллардан ашты**.

“Центерра” жөнүндө кошумча маалымат жана пресс-релиз толугу менен SEDAR системасында www.sedar.com жана www.centerragold.com жана www.kumtor.kg корпоративдик сайттарда.

Кошумча маалымат үчүн ЖМК менен байланыштар бөлүмүнө кайрылыңыздар.
Тел.: (312) 90-07-07; 90-08-08; факс: (312) 90-07-28 KGC.media@centerragold.com

- Соңу –